

**Ж. БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ**

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР  
АКАДЕМИЯСЫНЫН Б. ДЖАМГЕРЧИНОВ АТЫНДАГЫ ТАРЫХ,  
АРХЕОЛОГИЯ ЖАНА ЭТНОЛОГИЯ ИНСТИТУТУ**

**Д 07.23.671 Диссертациялык кенеш**

*Кол жазма укугунда*  
**УДК: УДК:327:94(575.2)(043)**

**Абдыкулова Роза Аманбаевна**

**ОСМОН МАМЛЕКЕТИ МЕНЕН ОРТО АЗИЯНЫН  
ДИПЛОМАТИЯЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫ  
(XIX КЫЛЫМДЫН ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫ - XX КЫЛЫМДЫН БАШЫ)**

07.00.02 - Ата Мекен тарыхы  
07.00.03 - Жалпы тарых

Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын  
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын

**АВТОРЕФЕРАТЫ**

**Бишкек-2024**

Диссертациялык иш Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Б. Джамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институтунда аткарылган

**Илимий жетекчи:** **Мокеев Анварбек Мокеевич**, тарых илимдеринин доктору, Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин гуманитардык факультетиндеги тарых бөлүмүнүн профессору

**Официалдуу оппоненттер:** **Ормушев Асан Сулайманович**, тарых илимдеринин доктору, Эл аралык Кувейт университетинин эл аралык мамилелер жана юриспруденция кафедрасынын профессору, ректордун көңөшчеси

**Абдалиева Гүлзада Кошоевна**, тарых илимдеринин доктору, И. Арабаев атындагы КМУнун М. Рахимова атындагы Кошумча кесиптик билим берүү институтунун Педагогикалык жана гуманитардык билимдер кафедрасынын башчысы

**Жетектөөчү мекеме:** К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин Кыргызстан жана чыгыш чет өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасы. Дареги: Бишкек шаары, 720044, Ч. Айтматов проспекти, 27.

Диссертациялык иш 2024-жылдын 24-январында saat 13.00 дө Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Б. Джамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология института караштуу тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо үчүн уюштурулган Д 07.23.671 диссертациялык көңөштин жыйынында корголот. Дареги: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 547. Диссертацияны коргоонун онлайн трансляциясынын идентификациялык коду:<https://vc.vak.kg/b/072-7sm-mcz-hia>

Диссертация менен Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин (720033, Бишкек ш., Жибек Жолу пр., 394) жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын (720010, Бишкек ш., Чүй пр., 265а) илимий китеңканаларынан, ошондой эле диссертациялык көңөштин сайтынан таанышууга болот <https://vak.kg/>

Диссертациялык көңөштин  
окумуштуу катчысы,  
тарых илимдеринин доктору, доцент

**Карыева А. К.**

## ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

**Диссертациялык теманын актуалдуулугу.** Советтер Союзу кулап, Орто Азия мамлекеттери эгемендүүлүгүн алгандан кийин чет өлкөлөр менен эл аралык байланыштар күч алды. Орто Азиядагы өлкөлөрдүн эгемендүүлүгүн алгачкылардан болуп Түркия Республикасы тааныган. Анын натыйжасында, Түркия мамлекети менен Орто Азиядагы көз карандысыз мамлекеттер арасында саясий-экономикалык жана маданий багыттарда өз ара мамилелерди түзүүгө кадамдар жасалган. Ошол убактан азыркы күнгө чейин уланып келе жаткан алакалардын Орто Азия мамлекеттери менен Түркия Республикасынын өнүгүүсүнө кошкон салымы олуттуу жана анын тарыхый башаты тереңге кетет. Орто Азия менен Осмон мамлекетинин байланыштары XVI кылымда эле элчилик негизде башталганы менен XIX кылымдан тарта ал көп кырдуу, ар тараптуу жана тыгыз мамиледеги өнүгүү деңгээлине жеткендигин тарыхый булактар тастыктайт. Анткен менен Орто Азия аймагынын XIX кылымдагы геосаясий абалына байланыштуу илимий изилдөөлөр башка өнүттөн жүргүзүлүп келгени байкалат.

Орус жана советтик тарыхнаамада XIX-XX к. башталышындагы Орто Азия тарыхына жана андагы өлкөлөргө карата жүргүзүлгөн саясий мамилелерге бир жактуу баа берилип, айрым орчундуу маселелер изилдөө объектисине алынбай келген. Айрыкча белгилей кетчү нерсе, Орто Азия аймагына карата жасалган тышкы саясат менен ал көрүнүштү түшүнүү үчүн жүргүзүлгөн изилдөөлөр ортосундагы айырмачылыктар арбын кездешет. Эгер, белгиленген хронологиялык алкакта Орто Азия аймагы бир бүтүн түшүнүк катары тышкы саясат жана башка өлкөлөрдүн экспансиялык аракет объектисине айланып келсе, тескерисинче ага баа берүү максатын көздөгөн изилдөөлөр, мамлекеттер чегинде жана эки тараптуу мамилелер тогошунда гана жасалып келген. Ошол эле убакта, Орто Азия өлкөлөрүндө жүргүзүлгөн изилдөөлөр эки тараптуу мамилелерди чагылдырууга, Россия менен Улуу Британия мамлекеттеринин саясатын иликтөөгө арналып, башка дипломатиялык субъекттердин ишмердүүлүгү көз жаздымда калып жатканы байкалат. Арийне, андай проблемалардын бири – Осмон империясынын Орто Азия аймагына жүргүзгөн дипломатиясы жана саясий аракети экендиги талашсыз.

Орто Азия тарыхнаамасында Осмон империясынын аталган аймакта жүргүзгөн саясаты, көздөгөн максаты дээрлик изилдөө объектисине алынган эмес. Ошондуктан, Осмон өлкөсүнүн Орто Азия менен байланышын жаңыча түшүнүп, азыркы талаптарга жараша изилдөө зарылчылыгы туулат. Осмон өлкөсүнүн жана Орто Азиянын өз ара мамилелерин аныктоо менен саясий максаттарына баа берүү тандап алынган теманын актуалдуулугун арттырат.

Изилдөөнүн хронологиялык алкагы, XIX кылымдын экинчи жарымынан XX кылымдын башына чейинки мезгилди кучагына алат. Тагыраак айтканда, диссертацияда Осмон империясы жана Орто Азия аймагындагы мамлекеттер үчүн татаал жана бурулуш доор эсептелген, XIX кылымдын экинчи жарымынан XX кылымдын башына чейинки мезгилдеги байланыштарды кучагына камтыйт.

**Диссертациянын темасынын ири илимий долбоорлор, программалар менен болгон байланышы.** Диссертациялык иш автордун жана жетекчисинин демилгеси менен аткарылды.

**Изилдөөнүн максаты жана милдеттери.** Осмон мамлекети менен Орто Азиянын ортосундагы байланыштарды изилдөө жаңы тарыхый иликтөө багыты экендиги талашсыз. Изилдөөдө, Осмон империясынын Орто Азия багытында жүргүзгөн саясаты жана дипломатиялык аракеттери, ошол эле убакта мындагы өлкөлөрдүн жана калктардын аларга жасаган мамилелери талдоого алынат. Илимий иш маселени тактоо жана көп кырдуу алакаларды жетиштүү даражада ачып, аныктоо үчүн архив материалдарын тартуу максатын көздөйт. Диссертациялык изилдөөнүн максатына жетүү үчүн төмөндөгүдөй милдеттер коюлду:

1. Осмон мамлекети менен Орто Азиядагы XIX-XX к. башындагы саясий кырдаалга баа берүү;
2. Изилдөөнүн булактык базасы болгон Осмон мамлекетинин архив системасын анализдөө;
3. Эки тарааптуу мамилелердин даража, деңгээлин жана көздөгөн максатын баалоо;
4. Осмон мамлекети менен Орто Азиянын ортосундагы саясий жана экономикалык байланыштарга анализ жүргүзүү;
5. Осмон мамлекети менен Орто Азия хандыктары мезгили жана Россия империясына караган учурдагы диний жана маданий байланыштарын талдоо;
6. Архив материалдардын негизинде Орто Азия тарыхына, асыресе Кыргызстан тарыхына байланыштуу маалыматтарды илимий изилдөө айлампасына алуу;
7. Диссертациялык изилдөөнүн негизинде корутунду чыгаруу менен практикалык сунуштарды даярдоо.

**Алынган жыйынтыктардын жаңычылдыгы:**

1. Постсоветтик доордун тарыхнаамасында Осмон империясы менен Орто Азия хандыктарынын ортосундагы дипломатиялык байланыштардын үзгүлүтүккө учуроо менен жүргүзүлүп келе жаткандыгы такталды;
2. Алгачкы ирет Кыргызстандын тарыхында Осмон империясына байланышкан архивдик булактар илимий айлампага киргизилип, тарыхый байланыштардын тамыры теренде экендиги далилденди;
3. Кыргыз тилинде Орто Азия менен Осмон мамлекетинин саясий-дипломатиялык мамилелери комплекстүү изилдөөгө алынды;
4. Осмон мамлекетинин Орто Азия менен дипломатиялык байланыштарын ачуу үчүн Осмон өлкөсүнүн өkmөттүк архив материалдары илим айлампасына алынды;
5. Орто Азиядагы Англия, Россия жана Кытай мамлекеттеринин саясаты эске алынып, Осмон мамлекетинин мындагы саясатынын мүнөзү, көздөгөн максаты анализденди;

**Жыйынтыктардын практикалык жана теориялык мааниси.** Изилдөө проблемасына тартылган жаңы архив материалдар, саясий мазмундагы

меморандум жана корреспонденциялар – Орто Азия калкташынын XIX кылымдын экинчи жарымы – XX к. башындагы тарыхы менен эмгектенген илимпоздорго көмек көрсөтөт жана изилдөө метериалдары болуп бере алат.

Изилдөө айлампасына алынган жаңы архив материалдар Орто Азия калкташынын жана анын ичинде кыргыздардын тарыхын изилдеген илимпоздордун иликтөөлөрүнө, окуу куралдарын жазууга, атайын курс программаларын даярдоого жардамчы материал катары пайдаланууга болот.

Диссертациялык иштин жыйынтыктарын студенттер, магистранттар жана аспирантарга Кыргызстандын тарыхын, Орто Азиянын тарыхын, эл аралык мамилелердин тарыхын, жалпы тарыхты окутууда пайдаланууга болот.

### **Диссертациянын коргоого коюлуучу негизги жоболору**

1. Орто Азия тарыхынын XIX кылымдын экинчи жарымы – XX к. башындагы саясий жактан тарыхый бурулуш мезгили болгон. Россия империясы тарабынан Орто Азия хандыктары караташып, саясий-административик башкаруу системасы толугу менен өзгөргөн. Анын натыйжасында, хандыктардын бул мезгилге чейинки Осмон мамлекети менен байланышынан айырмаланып, алардын ортосундагы алакага Россия империясынын саясаты аралаша баштаган.

2. Орто Азия хандыктарынын башка мамлекеттер менен байланышы дипломатиялык түрдө ишке ашып келген. Аларга Россия империясы, Осмон мамлекети мисал боло алат. Алардын өз ара байланышында саясий, экономикалык жана маданий маселелер камтылган. Россия империясы Орто Азияны караташ алган соң, Осмон мамлекети менен Орто Азиянын байланышында кескин өзгөрүүлөр болгон.

3. Изилдөөнүн хронологиялык алкагында, Орто Азиянын Россия империясы менен Англия саясатынын бутасына айланғандыгы талдоого айланат. Белгиленген мезгилдин тарыхнаамасында эки мамлекеттин саясий тирешүүсү Орто Азия маселеси менен чогуу каралып, Осмон мамлекети сыйктуу калган объекттерге дээрлик көңүл бурулган эмес.

4. Изилдөөнүн хронологиялык алкагында каралган Осмон мамлекети менен Орто Азиянын саясий байланыштарындагы негизги маселе Россия империясы болгон. Экинчи планда болсо, хандыктардын геостратегиялык маселелерге тиешелүү өз ара келишпестиктери турган.

5. Осмон империясы менен Орто Азиянын байланыштарында диний алакалар жогору негизде ишке ашырылган. Анткени, ислам дүйнөсү үчүн ыйык деп эсептелген Мекка, Медина шаарларын камтыган Хижаз обалсты XVI кылымдан тарта Осмон мамлекетинин карамагында болгон жана ал бүткүл мусулман дүйнөсүнүн мураскору катары таанылган.

6. Осмон мамлекетинин өкмөттүк архивиндеги материалдар Орто Азиянын тарыхынын, айрыкча Кыргызстан тарыхынын илимий айлампасына тартышып, архив даректери, алардын мазмуну боюнча маалыматтар, комментарийлер илимий изилдөөнүн доору боюнча алектенген адистерге сунушталат.

**Изденүүчүнүн жеке салымы.** Изилдөөнүн натыйжасында автор тарабынан Осмон мамлекетинин өкмөттүк архивиндеги материалдар Орто Азиянын XIX

кылымдын экинчи жарымы -XX к. башындагы тарыхына жаңы булактык база катары киргизилип, маселеге байланышкан жаңы көз караштар, пикирлер сунушталды.

**Изилдөөнүн жыйынтығынын аprobацияланышы.** Диссертациянын негизги жоболору республикалык жана эл аралык (Индия, Түркия, Македония, Казакстан, АКШ) илимий конференцияларда, симпозиумдарда, семинарларда аprobацияланды. Изилдөөнүн негизги жыйынтыктары республикалык жана эл аралык илимий журналдарда жарыяланды. Диссертациянын темасынын алкагында 20-жакын илимий макалалар жана баяндамалардын толук тексттери жарық көрдү. Алардын ичинен чет тилинде 3 макала Web of Science жана Scopus системасында катталган журналдарда, 4 макала чет элдик индекстүү журналдарда, 6 макала РИНЦте катталган КР УАК сунуштаган республикалык илимий басылмаларда жарық көрдү. Изилдөө иш илимий эмгек катары 2014-жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин басмаканасынан китеп болуп басылып чыккан.

**Диссертациялык иштин түзүмү жана көлөмү.** Диссертациялык иш киришүүдөн, төрт баптан, корутундудан, колдонулган булактардын тизмесинен жана тиркемелерден турат. Тиркемелерде дипломатиялык каттар жана терминологиялык сөздүк орун алды.

## ДИССЕРТАЦИЯЛЫК ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

**Киришүүдө** диссертациянын темасынын актуалдуулугу, изилдөөнүн максаты жана милдеттери, илимий жаңычылдыгы, практикалык жана теориялык мааниси, коргоого коюлуучу негизги жоболор, изилдөөнүн аprobацияланышы, иштин түзүмү тууралуу маалыматтар камтылган.

**“Осмон мамлекети менен Орто Азиянын байланыштарын изилдөөнүн тарыхнаамасы”** аталган биринчи бап төрт мезгилге бөлүнүп каралды. *Биринчи бөлүмүндө* орус тарыхнаамасы (революцияга чейинки мезгил, Совет мезгили жана постсоветтик мезгил) камтылды. Андагы *революцияга чейинки* мезгилдеги илимий изилдөөлөрдө Орто Азия менен Осмон мамлекетинин байланыштары тууралуу учкай гана кеп кылынган. Анткени, XIX кылымдын экинчи жарымынан XX кылымдын башына чейинки мезгилде Орто Азия Россия жана Британия империясынын “чоң саясий оюн” (The Great Game) деп аталган геосаясий тирешүүсүнүн бутасында калгандыктан, изилдөөлөрдүн басымдуу көпчүлүгү эки империянын саясатына байланыштуу талданып келген. Аларга М. Грулев, Г. Де-Лакость, Ф.Ф. Мартенстин эмгектери мисал боло алат. Осмон мамлекети сыйктуу объекттер илимий изилдөө айлампасына дээрлик алынбагандыктан, Россия империясы мезгилинде Казань, Санкт-Петербург шаарларындагы чыгыш таануу жаатында жүргүзүлгөн изилдөөлөр Түркиянын (Осмон мамлекети тууралуу сөз болуп жатат) жалпы тарыхына гана ыкталган.

В.П.Наливкиндик (1886) эмгегинен Осмон мамлекети менен Орто Азия хандыктарынын элчилик байланыштары, диний алакалары тууралуу маалыматтарды кездештируүгө болот.

Революцияга чейинки мезгилге таандык Орто Азия аймагын Осмон мамлекети менен байланыштырган саясий окуялардын бирине 1898-жылдагы Анжиян көтөрүлүшү кирет. Аталган көтөрүлүш тууралуу В.П. Сальковдун (1901) эмгегинде көтөрүлүштү жетектеген Дукчи ишандын Константинополь (Стамбул) менен байланышы болгонунан кабарлайт.

М.А.Терентьевдин (1876, 1906) эмгектери илимий ишти изилдөөдө маанилүү. Анда Орто Азия хандыктары түрк султанынан кат алуулары, саясий байланыштары жана буга мисал катары Анжиян көтөрүлүшүн жетектеген ишан менен алака болгону баяндалган.

Илимий ишке байланышкан хронологиялык доор алкагында, Орто Азия менен Осмон мамлекетинин саясий байланышындагы орток көйгөй Россия империясы болгон. Орто Азия хандыктарын Россия империясынын каратып алуу саясатына байланыштуу, Осмон мамлекети менен болгон дипломатиялык мамилелерден тышкary аталган доордо орус-түрк согуштары орун алган. Аталган эки мамлекет арасындагы кызыкчылыктар маселеси тууралуу Ф.Ф. Мартенстин (1880) эмгегинде кездешет. Анын берген маалыматы боюнча Россия империясынын Түркия менен байланышындагы негизги кызыкчылыгы Осмон мамлекетине караган христиан динин тутунган элдерди коргоо негизги орунда турган. Ал эми Англия Орто Азиядагыдай Түркияга жүргүзгөн саясатында да жападан жалгыз жеке кызыкчылыгын биринчи орунга кооп келген. Мындан аталган доордогу империялар жеке кызыкчылыктарында экспансия саясатын ишке ашыруу үчүн дипломатиялык байланыштарын жүргүзүп келишкени ачык көрсөтүлөт.

*Совет мезгилинде* Азия жана Африка өлкөлөрү боюнча адистешкен А. Д. Новичев (1968, 1972, 1972) жана Ю. А. Петросян (1971, 1978, 1990) өздөрүнүн илимий изилдөөлөрүндө Осмон мамлекетинин тарыхын изилдөөгө алышкан. Бирок, ал учурда совет идеологиясынын тассиринен улам изилдөө ишке байланышкан маселелер көз жаздымда калтырылып, дагы көбүрөөк илим дүйнөсүнде Орто Азия темасында Англия жана Россияга гана өзгөчө басым жасалган. Ошого карабастан Ю. А. Петросяндын (1971) эмгегине караганда XX кылымдын башындагы Осмон мамлекетиндеги жаш түрктөрдүн кыймылышындагы пантуркизм идеясы Орто Азияга чейин тараган. Ошол эле автордун (1990) экинчи эмгеги Осмон мамлекетинин түптөлүшүнөн тарта, Тимур менен болгон Анкара согушу, Константинополдун алынышы, мамлекеттин чыгыш, батышка жортуулдары, өлкөдөгү көтөрүлүштөр, XVII кылымдагы империянын оор абалы, Осмон мамлекети менен Россия империясынын ортосундагы согуштар, мамлекетти сактап калуу үчүн жүргүзүлгөн реформалар, мамлекеттеги биринчи конституция, султандын чексиз бийлиги, революцияга карай багыт алуу жана султандын тактыдан кулашы тууралуу маалыматтарды камтыган жалпысынан Осмон империясынын саясий, экономикалык жана маданий тарыхынан кабар берет.

А.Д. Новичевдин (1968) эмгегинде илимий иште колдонулган архив булагындагы ферганалык Рахметтин перс тилинен мугалим болуп иштеген окуу жайы тууралуу маалымат кездешет. Автордун оюу боюнча 1839-жылы ачылган медициналык окуу жайы (Mekteb-i Tıbbiye-i Aliye-i Şahane) султан Махмуд II

билим жана саламаттыкты сактоо маселесинде өз мезгилиниң эң чоң реформасын ишке ашырган. Ушул эле автордун “История Турции” (1973) атальышындагы 1839-1853-жылдардагы Осмон мамлекетиндеги саясий, экономикалык жана маданий абалы тууралуу маалыматтар камтылган. Анда Осмон мамлекети 1850-жылдарга чейин тышкы байланыштарын бекемдөөгө аракет кылганына карабастан танзимат реформасынан кийин кулоо процесси уланганын кабарлайт.

Россия жана совет доорундагы изилдөөчү В.В. Бартольддун (1927) эмгегинде илимий иштин локалдык атальышындагы Орто Азия же Түркстан термини тууралуу маалымат берүү менен бирге башка атальштардын да колдонулганын билдирип кетет. Анда Кичи Бухара катары Кашгария, чоң Бухара болсо Орто Азия атальп, англис изилдөөчүлөрдүн демилгеси менен Батыш жана Чыгыш Түркстан атальшы да кездешкенин билдириет.

П. Г. Галузонун (1929) эмгегинде Осмон-Орто Азия саясий байланыштары жана панисламизм ағымы тууралуу маалыматтар кездешет. З.Д. Кастельскаянын (1980) эмгегинде 1898-жылдарды Аңжиян көтөрүлүшүн чыгаргандар жергиликтүү феодалдар, диний кызматкерлер жана панисламисттер өздөрүнүн максатына жетүү учүн ислам динине ишенгендер биригип, кайырдиндегилерге каршы ыйык согушка чыгышына үндөшкөн тууралуу маалымат кездешет.

Н. А. Халфиндин (1960) эмгегинде Англия империясы Россия империясы менен теңтайлашууда Осмон мамлекети менен байланышып келгени тууралуу маалымдалат.

Н. М. Лавров (1952) эмгегинде XX кылымдын башындагы Осмон мамлекетинде саясий жактан чоң өзгөрүүлөрдүн болушуна себепкөр болгон жана ошол эле мезгилде Орто Азияда да өзүнүн саясатын жүргүзүп келген “жаш түрктөрдүн” кыймылында биримдүүлүк болбогонун берет.

Г. Б. Никольская менен А. М. Матвеевдин (1969) эмгегинде Осмон мамлекети менен эң көп мамиле түзгөн Кокон хандарынан Мадали хандын калк арасында кадыр-баркы түшкөнүнө карабастан анын доорунда хандыктын аймагы кеңейгени боюнча маалыматтар берилет.

Б. Д. Джамгерчиновдун (1957) эмгегинде азыркы Кыргызстан аймагын да кучагына алган Кокон хандыгы ислам динин катуу карманып, мечиттер куруп, ишан жана дервиштердин иш-чаралары жайылганы айтылат. Ушул эле автордун (1966) башка эмгегинде эски феодалдык абалды кайрадан алып келүүгө аракет кылгандар элди “газават” лозунгу менен өздөрүнүн максаттарына жетүүдө пайдаланышканы боюнча, панисламизмдин саясий аренадагы ролунан кабарлайт.

К. Е. Бендриковдун (1960) жана А. Чукубаевдин (1967) эмгектери Орто Азиядагы массалык маалымат каражаттары, билим берүүчү жайлар тууралуу маалыматтардын ичинде Осмон мамлекети менен маданий байланыштарды камтып кетет.

К. У. Усенбаевдин (1960) жана Atabek uulu Fazilbek тин (2010) эмгегинде, 1898-жылдарды көтөрүлүштү жетектеген адамдар тууралуу маалыматтар кездешет.

Х.Н. Бабабековдун (1990) эмгегинде Англия өкмөтү Кокон, Бухара, Хива хандыктыктарын бирикирип, Россияга каршы союз түзүүнү максат кылгандыгы тууралуу жазылат.

Советтер Союзу кулагандан кийин *постсовет мезгилиндеги* изилдөөлөрдүн арасына Россия Федерациясында жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөр кирет. Буга А.Д. Васильевдин илимий эмгектерин жана макалаларын алсак болот. Анын (2019) эмгегинде Осмон мамлекети жалпы мусулман дүйнөсүнө гуманитардык таасир тийгизген негизги курал болуп калганынан кабарлайт.

*Биринчи баптын экинчи бөлүмү түрк тарыхнаамасы* деп аталып, анда Осмон мамлекети доорунда жана Түркия Республикасы мезгилинде жазылган эмгектерди кучагына алат. *Осмон мамлекетинин доорунда жазылган Хива хандыгынын Россия империясына каратылышы туурасында маалымат берген Ali Suavi* нин (1908) эмгегинде хандыктын Осмон мамлекети менен саясий байланышы болгонуна карабастан султандын бул маселеде жетиштүү өлчөмдө бекем болбогонун билдирет. Mehmet Emin Efendi (1878) түбү түркстандык болгонуна карабастан билим алуу үчүн Стамбулга барганын булактардан алынган маалыматтар тастыктап турат. Ал эмгегинде XIX кылымдагы Орто Азиянын геосаясий абалы боюнча маалымат берген. Анда аталган аймактын түндүктөн Россия империясы, чыгыштан Кытай жана түштүктөн Англиянын ортосунда кысылып калган аймак катары баалаган. Lütfi Efendi нин (1900) эмгеги түркчүлүк агымы жана анын Орто Азиядагы иш-чаралары тууралуу маалыматтарды камтыйт. Автор Орто Азия мусулмандарынын Россия империясына каршы ийгиликсиз болушун алардын ошол мезгилдеги заманбап курал-жарактарынын жоктугунан душманга каршы даярдыгы жок деп баалаган.

*Түркия Республикасында* Орто Азия аймагын да камтыган түрк дүйнөсүнүн тарыхына болгон кызыгуу жана изилдөө иштери Ататүркүн мезгилинде башталып, 1931-жылы Анкара шаарында Түрк тарых коому түптөлгөн. Зеки Велиди Тоган (Заки Валидов) Түркиядада жалпы Түркстан аймагынын тарыхын изилдеген тарыхчылардын сап башында турат. Ал (1890-1970) түбү башкыр болгонуна карабастан, Түркиядагы таанымал илимпозго айланган. Анын Түркстан тарыхына тиешелүү (1981), (1980) эмгектери бар. Анын эмгегинде Түркстан аймагынын географиялык, административдик түзүлүшү, Россия падышачылыгы мезгилиндеги Түркстан аймагынын тарыхына токтолот. Башка (1980) эмгегинде ислам дининин түрк элдеринде жайылышында тарикаттардын ролу тууралуу маалыматтар камтылган.

Түркия республикасы мезгилинде Осмон мамлекети менен Орто Азиянын ортосундагы байланыштар тууралуу изилдөөчүлөрдүн катарына Баймырза Хайитти кошууга болот. Анын (1997) эмгеги XIX-XX кылымдын башындағы Түркстандагы саясий окуялар, айрыкча Россия падышачылыгынын Түркстанды басып алуу саясатын, ага каршы күрөштөрдө Осмон мамлекетинин орду талдоого алынган. Аталган автордун (1975) илимий эмгегинде Кытай менен Россиянын Түркстанга экспансия саясатын жүргүзгөн мезгилиндеги саясий абал туурасында маалыматтар камтылган.

Түркиядада Россиянын тарыхы боюнча дасыккан адис катары Akdes Nimet Kurat таанылат. Анын (1987) эмгегинде Гаспринский, Акчуралардын жайган

түркчүлүк, панисламизм агымынан улам Орто Азия калкынын арасында Түркияга карата симпатия артканын белгилейт. Mehmet Saray дын (1994) эмгегинде Англиядагы архив документтерин да пайдаланып, Осмон мамлекети менен Орто Азия хандыктарынын дипломатиялык байланыштарын изилдеген.

Abdulkadir Macit (2009), Erhan Yoska (2011), Mustafa Tanrıverdi (2023), Ebubekir Güngör (2018), Fatma Özaba нын (2020) эмгектери түрк тилинде Осмон мамлекети менен Орто Азия байланыштарын илим дүйнөсүнө ар тараптуу чагылдырган эмгектер.

*Биринчи баптын* учунчү бөлүмүндө Түркстанда Россия, Кытай жана Англиянын саясатынан улам изилдөө ишке байланышкан англис тилинде жазылган эмгектер тууралуу маалыматтар жайгашкан. Буга мисал катары Арминий Вамберинин (1868) эмгегинде Орто Азиядан ажылык сапарга аттангандардын көбүнчөсү Бухара, Хива, Кокондон Персия аркылуу Түркияга-Стамбулга барып, апталап туруп калгандарын жана султандан материалдык жардам алгандары тууралуу маалыматтарды берет. Ал эми экинчи батыш тилинде жазылган булак катары Adeeb Khalid дин (1999) эмгегинде Орто Азия аймагына XX кылымдын башында Россия империясынан жана Осмон мамлекетинен китеpter келгендигинен кабарлайт. Француз Jean-Louis Bacqué-Grammont тун (2000) эмгегинде 1909-1914-жылдары орто азиялык Фитрат (1886-1938) Стамбулда окуганы тууралуу маалыматтар кездешет.

*Биринчи баптын төртүнчү бөлүмү борбордук азиялык* изилдөөлөрдү камтыйт. Орто Азия мамлекеттери эгемендүүлүгүн алган соң ар бир мамлекеттин алкагында жүргүзүлүп келет. Өзбекстан, Кыргызстан, Түркменистан жана Тажикстанда XIX кылымдын экинчи жарымы - XX кылымдын башындагы Орто Азиянын Осмон мамлекети менен байланыштары архив документтеринин, илимий булактардын негизинде изилденип келе жатат. Муну менен катар Россия Федерациясында да жогоруда көрсөтүлгөн хронологиялык алкакта дипломатиялык байланыштар изилдөөлөрдө колго алына баштады.

*Өзбекстанда Sherzodhon Mahmudov*” (2018) илимий макаласында Орто Азия хандыктарынан Константинополго элчилик кызматын кылгандар диний аалым жана диний кызматтагы адамдар баяндалган. Орто Азия аймагындагы мамлекеттердин бири катары *Тажикстанда* да изилдөө ишке байланышкан M. Давлатов менен Б. Турсуновдун (2021) макаласы Омор, Мадали жана Кудаяр хан учурундагы Осмон мамлекети менен болгон элчилик алакалар тууралуу маалыматтарды камтыйт.

Ата мекендеги изилдөөчүлөрдүн арасынан Ташын Кененсариевдин (1997) эмгегинде Анжиян көтөрүлүшүн жетектеген Дукчи Ишандын стамбулдук султан менен байланышы тууралуу маалыматты камтыйт.

Алынган маалыматтарга ылайык XIX кылымдын биринчи жарымында Орто Азиядагы хандыктар Осмон менен да падышачылык Россия менен да дипломатиялык байланышын жүргүзүп келишкен. В. Плоскихтин (1991) эмгегинде 1839-жылы Стамбулда Россия империясынын элчиси А. Бутеновго Кокон хандыгын элчиси жолугуп, кийинки жылы хандын атынан Петербургга да элчи бара тургандыгын маалымдаган.

Жогорудагы ата мекендеги изилдөөчүлөрдөн XIX-XX кылымдын башындагы кыргыздардын тарыхнаамасындагы маселелер боюнча өзүнүн изилдөөлөрүн жүргүзгөндөрдүн катарына Ж. Жакыпбековду кошууга болот. Анын эмгегинде илимий ишке байланышкан түрк изилдөөчүлөрдөн Баймырза Хайит, Мехмет Сарайдын эмгектерине анализ жүргүзгөн.

Эгемендүүлүк доорунда Анжиян көтөрүлүшү жана андагы түрк султанынын салымы маселеси тууралуу маалымат берген эмгек Т. Кененсариев менен Ж. Авазовго таандык. Алардын (2002) эмгегинде көтөрүлүшкө түрк султанынын тиешеси боюнча талдоо жүргүзүшкөн. “Шабдан баатыр: Эпоха и личность. Документы и материалы” (1999) аталышындагы коллективдин түзүүсү менен жарыяланган эмгекте Орто Азия элдеринин бири болгон кыргыздар менен Осмон мамлекетинин ортосундагы диний алакага тиешелүү маалыматтар берилген.

Осмон мамлекети менен Орто Азиядагы билим берүү маселесине байланышкан архив документтеринде көбүнчесе мектеп, медреселерге китеpterди алып турлуу үчүн элчиликтөр хандыктардан Константинополго барып турганы маалымдалат. XIX кылымдын экинчи жарымы-XX кылымдын башында Орто Азияда үч билим берүүчү жайды көрүүгө болот. Алар хандыктардан бери келе жаткан мектеп, медреселер, Россия империясы тарабынан ачылган тузем мектептери жана Исмаил Гаспринский тарабынан ачылган жадид мектептери. Кыргызстанда ачылган жадид мектептери жана алардагы билим маселесинде алгылыктуу Кыргызстандагы жадидчилик кыймылы аталышындагы эмгек А. Кубатовага (2012) таандык.

Экинчи бап, **“Изилдөөнүн булактык базасы, методологиясы жана методдору”** деп аталып, эки бөлүмдөн турат. Илимий иштин булактык базасы, Изилдөөнүн методологиясы жана методдор. Тарыхый даректерди изилдөөдө, талдоодо жана тыяннак чыгарууда архивография өзгөчө орунду ээлейт. Илимий изилдөөнүн булактык базасын архив документтери түздү жана алар диссертацияда экиге бөлүнүп каралды. Негизги булактык базанын көпчүлүгүн Стамбул шаарында жайгашкан Осмон мамлекетинин архивиндеги материалдар, азыраак бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Борбордук Мамлекеттик архивинен алынган материалдар түздү. Бул бапта, изилдөөдө колдонулган булактар жана илимий ықмаларга мүнөздөмө берилди. Алынган маалыматтарга ылайык Осмон мамлекетинин архив системасынын абдан бекем пайдубалы болгон жана андагы Орто Азияга тиешелүү архив документтеринен көптөгөн маалыматтарды алууга болот. Аталган өлкөнүн архив системасы XIX кылымда бекемделген жана архив документтерин жайгаштыруу үчүн атайын Йылдыз аталышындагы архив имараты курулган. Ар бир архив материалы, документ айга, күнүнө жараша иретке келтирилип, таңгакталып, тиешелүү мекемеден архив сарайына жиберилип турган.

Аталган бөлүмдүн экинчи бөлүмүндө Изилдөөнүн методологиясы жана методдору камтылган. Бүгүнкү күндөгү изилдөөлөр тарых илиминдеги принциптердин негизинде темага байланышкан четтик жана ата мекендик изилдөөчүлөрдүн илимий эмгектерине жана учурда заманга бап келген илимий методдордун негизинде жүргүзүлүп келет. Изилдөөнүн методологиялык базасы

жана принциптери изилдөөнүн объективисине, коюлган максаттарына жана милдеттерине жараша аныкталат. Мындан улам илимий изилдөөдө колдонулган методдорду бир канча бөлүктөргө бөлүп кароого болот. Анда алгач талдоо процедуралары, артынан индукция, дедукция, анализ жана синтез, структуралык жана эпистолярдык жанрды талдоо жана башка методдор пайдаланылды. Артынан илимий изилдөө ишке түз жана кыйыр байланыштары болгон тарыхнаамалардагы маалыматтар тематикалык жактан классификацияланды. Алар хронологиялык жактан жана тематикалык жактан иреттелишинде тарыхый системалаштыруу методу пайдаланылды.

**Изилдөөнүн объектиси.** Осмон мамлекети менен Орто Азия ортосундагы саясий, экономикалык жана маданий байланыштар изилдөөнүн объектиси саналат.

**Изилдөөнүн предмети.** Изилдөөнүн предмети катары – Осмон мамлекети менен Орто Азия аймагы жана алардын байланыштары архив документтеринде орун алыш маселеси; Осмон мамлекетинин архив документтериндеги байланыштардын түрлөрү жана мұнөзүнүн чагылдырылышы; эки тараптуу мамилелердин көздөгөн максат, милдеттери; экономикалык жана саясий байланыштардын жүзөгө ашырылышы; Орто Азиянын Россия империясына каралылган убагындагы Осмон саясаты жана анын ар кандай түрлөрү эсептелинет.

**“Осмон мамлекети менен Орто Азиянын саясий абалы, эл аралык мамилелери”** деп аталган үчүнчү бап Осмон мамлекетинин саясий абалы жана анын эл аралык мамилелеринде Орто Азия, XIX-XX кылымдын башында Орто Азиянын абалы жана анын Осмон мамлекети менен байланышы жана Осмон мамлекети менен Орто Азиянын саясий мамилелери аталышында үч баптан туруп, изилдөө темасынын объекти болгон Осмон империясы менен Орто Азиянын хронологиялык алкактагы саясий абалы анализделип, Осмон мамлекетинин Орто Азияга болгон саясаты боюнча маалыматтар орун алган.

XIX к. аягында жети жүз жылдай жашап турган Осмон империясы Африка, Азия жана Европага чейин кучагына алган аймактарын жоготуп, XX к. башында азыркы Түркия Республикасынын территориясы менен чектелип калган. Анын кулашына ички жана тышкы факторлор себеп болгон. Мамлекеттеги ички факторлорго азчылыкты түзгөн калктардын тынымсыз көтөрүлүштөрү, тышкы факторлорго болсо тынымсыз жүргөн согуштар жана Биринчи Дүйнөлүк согуш кирген.

I Дүйнөлүк согушта (1914-1918) Осмон мамлекети Германия тарапта болуп, Балкан жарым аралында жоготкон аймактарын кайра алууну көздөгөн. Натыйжада Кавказ, Дарданелл (Чанаккале), Ирак, Йемен-Хижаз, Македония, Сирия-Палестина фронтторунда Осмон мамлекети согушка катышкан. Бардык империялар сыйктуу эле тышкы фактор катары I Дүйнөлүк согуштун таасири да анын кулоосун тездеткен.

Болжол менен жети жүз жылдай жашаган Осмон мамлекетинин архивдик системасында, Орто Азия хандыктары менен дипломатиялык байланышты айгинелеген документтер аз эмес. Алардын көпчүлүгү султан Абдулхамид II мезгилинде Йылдыз сарайында курулган «Йылдыз» архивинде жайгашкан.

Анда Осмон мамлекетинин султандары менен Орто Азия жана башка өлкөлөрүнүн расмий каттары да орун алган. Андагы дипломатиялык каттардын мазмуну эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык, саясий, маданий, гуманитардык жана диний байланыш тууралуу маалыматтарды кезиктириүгө болот. Мындай байланыштар ички жана тышкы факторлордун таасиринин натыйжасында кээ бир учурларда үзгүлтүккө учурал келгени байкалат.

Орто Азия аймагында XIX к. жана XX к. башталышында оор тарыхый кырдаал жаралган. Саясий жактан Түркстандын орус падышачылыгына каралышы, көптөгөн саясий окуялардын өтүшү, ири мамлекеттерден Россия, Англиянын аталган аймакта жеке кызыкчылыгын көздөгөн саясаты көнүлдү бураг. Булардын арасында Осмон мамлекети да Орто Азия менен беш кылымдай үзгүлтүктүү түрдө өзүнүн байланышын бир нече багытта сүрдүрүп келгенин көрүүгө болот.

Орто Азия менен Осмон мамлекетинин ортосундагы саясий байланыштарда экөөнүн арасында тышкы маселе жараткан мамлекет катары Россия империясы каралып келген. Падышачылык Россия Кара-Деңиз, Босфорго ээлик кылуу маселесинен улам султандык бийлик менен бир нече жолу согуш болгон. Орто Азия аймагын Россия империясы каралып алуусунан улам, хандыктарда башкаруу системасындагылардын кайрадан бийлигин алыш келүү аракетинен улам султан менен саясий ымалаларын улантып келишкен. Мындан тышкary саясий алакаларда Осмон мамлекетинин мусулман элдерде, өлкөлөрдө халифат катары таанылгандыктан андан Орто Азия хандыктары бийлигин бекемдөөдө жана аны расмий таанытууда пайдаланып келишкен.

**“Осмон мамлекети менен Орто Азиянын экономикалык, маданий жана диний мамилелери”** деген төртүнчү бапта алгач Осмон-Орто Азия экономикалык байланыштары тууралуу маалыматтар камтылып, бир канча бөлүккө бөлүп каралган. Биринчи бөлүмдө мамлекеттик масштабда курал-жарак, аскердик жардам жана өнөр боюнча адис менен металл иштетүү боюнча адистерге муктаждыктарын билдирип кайрылып турушканы тууралуу маселелер камтылган. Бирок географиялык жактан алыш жайгашкандыктан алакалар көздөгөндөй ишке ашпай келген.

Экинчи бөлүмдү болсо, Меке шаары Осмон мамлекетине карагандыктан жана жол багыты Стамбул аркылуу өтүлгөндүктөн орто азиялык ажыларга султан тарабынан мамлекеттик масштабда мезгил-мезгили менен материалдык жардам көрсөтүлүп турган маалыматтар түзөт. Ошол эле мезгилде Мекеге ажылыкка барууну женилдетүү максатында курулган Темир жолго орто азиялыктардан да материалдык жардам көрсөтүлгөнүн архив документтери тастыктап турат. Аталган Темир жол казынада акчасы тартыш болгон султандын ажылыкка баруу ишин оңойлоттуу максатында Темир жолду куруу ишине баштатканы менен негизги маселе ошол мезгилдеги Осмон мамлекети көптөгөн аймактарынан кол жууп жаткан учур болгон. Темир жолдун курулушу мусулман дүйнөсү үчүн ыйык жана маанилүү деп эсептелген. Ал Меке жана Мединаны алдырып жибербөө үчүн жасалган долбоор болгон. Темир жол куруу аркылуу бир эле саясий максатка жетпестен ошол эле учурда Осмон мамлекетине караган аймактарда соода жүргүзүүнү поезд аркылуу ишке ашыруу экономиканы

көтөрүүгө өбөлгө түзмөк. Арийне I Дүйнөлүк согуштан кийинки жагдайлардан улам темир жол Осмон мамлекетинин мураскору Түркиянын аймагына кирбей калган. Темир жолдун 1908-жылы бүткөнүнө карабастан, болжол менен ал алты жылдай гана кызматын аткара алган. Согуштан кийин темир жолдун калдыктары Палестина, Иордания жана Сауд Аравиянын аймагына карап калган.

Үчүнчү бөлүмдү он тогузунчу кылымдын аяк чендеринде орто азиялыктардын жеке маселелери боюнча султандык бийликтен жардам алуулары түзөт. Анда Осмон мамлекетинин жарандыгын алуу аракеттери жана жайгашуу процессинде убактынча жардам, кол-кабыш кылымганы тууралуу маалыматтар камтылган. Кийинки бөлүмдү болсо Орто Азиядан барган мусулмандар султандан материалдык жардам алыш турганы түзөт.

Осмон-Орто Азия XX кылымдын башында экономикалык байланышында пахта чигитин алуу үчүн султандын бажы төлөмдерүнөн орто азиялыктарды бошотуусу жана алардын пахтасынын башкалардыкынан алда канча сапаттуу экени туурасындагы маалымат көңүлдү бурага. XIX кылымдан бери Америка Кошмо Штаттарынан пахта алыш турган Осмон мамлекети аталган кылымдын аяк ченинде багытын өзгөртүп, Бухарадан ала баштаган. Хандыктар жоюлуп, Россия империясына караган кезде Осмон мамлекетинин аларга Россия мусулмандары деп атасы сымал, пахтаны Орто Азиядан алгандыктан Бухара атальшы алдыңкы планга чыгып, Түркстан атальшынын ордуна Америкадагы изилдөөлөрдө Чоң Бухара атальшы менен Орто Азиядагы падышачылык Россияга караган хандыктар, Кичине Бухара деп Кытайга карап калган Кашгар хандыгын аймагы атальшы келет. Бул жагдай Бухаранын пахта ёстуруүчүлүгүнүн таасиринен улам таанылышы менен ачыкталат.

Осмон мамлекетинен Орто Азия аймагына ислам динине байланышкан жана осмон мамлекетинин тилине байланышкан китептер жиберилип турулган. Диний китептерди негизинен куранды кырааты менен окууга арналган жана пайгамбарлардын өтмүшү тууралуу китептер түзгөн. Мындан тышкary Осмон мамлекети менен Орто Азиядагы билим берүү маселесинде султандык өkmөттөгү окуу жайларга орто азиялыктардан барып турганы көңүлдү бурага. Ибн Синанын “Шыпаа китебин” медициналык окуу жайда пайдалануу максатында Ферганадан перс мугалими алдырып турушканын архив материалдары тастыктап турат. Китеп жана окуу жайда иштөө же билим алуу менен чектелбестен байланышта XX кылымдын башында чакан брошиоралар, гезиттер Орто Азияга да Осмон мамлекетине да барып турган. Аларга бир мисал Тержуман гезити болуп саналат.

XX кылымдын башында жаш түрктөр деп аталган Франциядан билим алыш келген жаштар бир гана Осмон мамлекетинде эмес Орто Азияда дагы пантуркизмди жаюуда чоң роль ойноп келишкен. Алар билим берүү, массалык маалымат каражаттары аркылуу түрк дүйнөсүндө улуттук аң сезимди ойготууга жана аң үчүн күрөшүүгө колдон келишинче аракет кылышкан.

Орто Азия элдери өз доорунун маалымат алуу түйүнүн түзгөн гезиттерден ар кандай темада маалыматтарды алыш турушкан. Анын ичинде орус-түрк согуштары сымал саясий окуялар да камтылып келген. Муну менен катар “Гап”, “Машрап” атальшындагы Орто Азиядагы уюмдар өздөрүнүн жашыруун пландарын ишке ашыруу аракетинде болушкан.

Орто Азияда XIX-XX кылымдын башындагы билим маселеси ислам дининдеги китептерден маалымат алууга таянып, аларды тажик жана осмон тили аркылуу үйрөнүп келишсе, бара-бара өздөрүнүн ачкан басмаканаларынан да китептерди, брошюраларды чыгарып турушкан. Бирок жогоруда аталган доордо Орто Азияда хандыктардан бери келген мектеп-мадреселер, жадид мектептери жана тузем мектептери болуп, үч түрдүү билим берүүчү жайлардын болгону маалым. Аталган билим берүүчү жайлардан билим алган жергиликтүү калктын жаштары жылдар өтүп коомдо өздөрүнүн ордун ээлешкен.

Осмон мамлекети менен Орто Азиянын байланышында диний алакалар саясий мамилелерден кийинки эң көп байланышты түзгөн маселе болуп эсептелет. Орто Азиядагы мамлекеттер султандын бийлигин халифат катары карагандыктан аны менен диний байланыштарды бекем жүргүзүп келишкен. Мындай алаканын бекем болушун ырастаган экинчи маанилүү себеп ыйык деп эсептелген Меке, Медина шаарлары Осмон мамлекетинин карамагында болгон. Диний байланыштар аркылуу Орто Азиядагы хандыктар жана жергиликтүү төбөлдөр өздөрүнүн бийлигин таанытуу же зоболосун көтөрүү максатын да көздөп келишкен. Мындай расмий диний байланыштар он алтынчы кылымдан тарта жыйырманчы кылымдын башына дейре султандык бийликтин халифаттык статусу кулаганга чейин уланып келген. Ошентсе да Орто Азиядан ажылыкка баруу катардагы адамдын эмес, мамлекеттик кызматты аркалагандар же элчи болуп жүргөн жолду жакшы билгендер жана диний кызматта болгон шайхулислам, казы-калян, сопулар, ишандар гана бара алышкан.

## КОРУТУНДУ

Изилдөө ишинде төмөндөгүдөй **жыйынтыктар** чыгарылды:

1. XIX-XX к. башындагы Осмон мамлекетинде да, Орто Азия мамлекеттеринде да саясий кырдаал өтө оор абалда болгон.
2. Орто Азия хандыктары менен Осмон мамлекетинин дипломатиялык байланышынын башаты XVI к. эле башталгына карабай XX к. башына чейин уланып келүүсүндө бир канча үзгүлтүккө учуралган. Ага ошол мезгилдеги ар бир мамлекеттин саясий, экономикалык жана социалдык абалы тиизизген.
3. Осмон мамлекети Орто Азия мамлекеттерине таянычы катары карап келсе, Орто Азия мамлекеттери Осмон мамлекетин колдоочусу жана ислам дүйнөсүнүн мураскору катары санап келген. Муну менен бирге хандыктар Осмон мамлекетин саясий жактан өзүнөн алда канча жогору койгон.
4. Осмон мамлекетинин тыш өлкөлөргө болгон расмий жазышма жана архивдик түзүлүшү өтө дыкат иштөлгени, ар бир маселени талкуулоодо жана ал боюнча чечим чыгарууда алгач тиешелүү мекеме, андан соң баш вазир, андан баш катчы, эң соңунда султандын буйругу менен иш жүзөгө ашырылып келинген.
5. Осмон мамлекети менен Орто Азия хандыктарынын ортосундагы XIX-XX к. башталышындагы саясий, экономикалык жана маданий байланыштары көп кырдуу маселелерге арналган.

6. Архив материалдардын негизинде XIX-XX кылымдын башындагы кыргыздардын тарыхына байланыштуу жаңы маалыматтар алынды.

## **ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР**

1. Көз карандысыз Кыргыз Республикасында Осмон мамлекети менен Орто Азиянын дипломатиялык байланыштары (XVI кылымдан XX кылымдын башына чейин) маселеси илим дүйнөсүндө дале болсо актуалдуу бойдон калып келет. Азыркы убактагы жогорку окуу жайларга изилдөөнүн хронологиялык алкагына ылайыкташкан, Орто Азиянын тарыхнаамасына султандык бийликтин мезгилиндеги архив документтерин жана изилдөө темага байланышкан чет тилдеги изилдөө эмгектерин сунуш кылуу абзел;

2. Осмон мамлекети менен Орто Азиянын байланыштары тууралуу булактык базаны түзгөн осмон түркчөсүндө жазылган архив документтерин кыргызчага которуп, аталган доор боюнча адистердин окуу программалар жазуусунда жана илимий монографияларында пайдаланууга шарт түзүү зарыл.

3. Орто Азиянын тарыхына байланышкан Осмон мамлекетинин өкмөттүк архив документтерин илимий изилдөөлөрүндө пайдалана турган изилдөөчүлөргө анын эпистолярдык жанры жана архивдик жазуу стили, өзгөчөлүктөрүн камтыган архив сөздүгүн түзүп, сунуу максатка ылайык.

4. Учурда Орто Азия менен Осмон мамлекетинин мураскору болгон Түркия Республикасынын ортосунда эл аралык уюмдар түзүлүп, ортотошо иш алып барышууда. Аларга диссертациялык иштин жыйынтыктары баалуу материал болуп бере алат.

### **Диссертациялык иштин мазмуну төмөнкү басылмаларда чагылдырылган:**

1. Абыкулова Р. А. 1916 Türkistan İsyani'nın Kırgız Edebiyatına Yansımı: Ürkün. [Текст] / Абыкулова Р. А. // Ahmed Yeşevi Üniversitesi, Bilig Dergisi. 2016/Kış. s. 159-177.

2. Абыкулова Р. A. Kırgız Toplumunda Sufizm Gelişimi: Örf-Adetlere ve Edebiyata Yansımaları, [Текст] / Абыкулова Р. А. // Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 35, Bahar, 2014, s. 513-533, Konya /Türkiye.

3. Абыкулова Р. А. 1916 Türkistan İsyانına Bir Kaynak Olarak: Asya'da Beş Türk. [Текст] / Абыкулова Р. А. // Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 31, Mayıs, 2014, s. 53-60, Isparta /Türkiye.

4. Абыкулова Р. А. Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki Ortak Kelimeler Üzerine Genel Bir Değerlendirme [Текст] / Абыкулова Р. А. // Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Güz, 2013, s. 41-48, Konya/Türkiye.

5. Абыкулова Р. А. Архивные материалы о дипломатических отношениях Османской империи с Кокандским ханством в XIX веке". Известия Национального центра археографии и источниковедения [Текст] / Абыкулова Р. А. // №1, 2012, 107-111с., Астана /Казахстан.

6. Абыкулова Р. А. Осмон мамлекетинин архив системасына жана анын Орто Азия хандыктарына байланышкан дипломатиялык каттарына мұнөздөмө

жана анализ. [Текст] / Абыкулова Р. А. // Кыргыз каганаты тарыхы жана кыргыз таануу маселелери аттуу эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйындын материалдары. Бишкек, 2018. 309-316 б.

7. Абыкулова Р. А. Asya'da Beş Türk eserine Göre Osmanlı-Kırgız İlişkileri. [Текст] / Абыкулова Р. А. // I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu Bildirileri. Bursa, 2017. s. 177-187.

8. Абыкулова Р. А. Азияда беш түрк китебиндеги маалыматтар боюнча 1916-жылкы көтөрүлүш. [Текст] / Абыкулова Р. А. // I Эл аралык байыртадан бүгүнкүгө чейинки кыргыз-түрк мамилелери симпозиуму докладдары. Бурса, 2017. 193-203 б.

9. Абыкулова Р. А. Түрк тарыхчысы Бааеддин Огел жана анын эмгектериндеги кыргыздар. [Текст] / Абыкулова Р. А. // Наука новые технологии и инновации Кыргызстана . Бишкек. 2016. 169-174 б.

10. Абыкулова Р. А. Osmanlı Devleti'nin Orta Asya'daki İzleri: Kırgızistan Örneği". [Текст] / Абыкулова Р. А. // CIEPO Interim Symposium the Central Asiatic Roots of Ottoman Culture, İSTESOB, 1. Baskı, 2014, s. 169-175, İstanbul/Türkiye.

11. Абыкулова Р. А. The Legacy of Ottoman diplomacy in Central Asia and the parallels with Modern Turkey. [Текст] / Абыкулова Р. А. // International Seminar Eurasia Twenty Years After 1991 in Retrospect, 15-17 February 2012, Pages. 512-524, Kolkata/India.

12. Абыкулова Р. А. Türkistan Adı ve Orta Asya Coğrafyası (Geçmişten Günümüze Kadar Kullanılış Şekli). [Текст] / Абыкулова Р. А. // Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Uluslararası IV. Türkoloji Kongresi, 13-15 Mayıs 2011, s. 35-39, Türkistan/Kazakhstan.

13. Абыкулова Р. А. Осмон мамлекети менен Коңон хандыгынын ортосундагы байланыш. (Архив материалдарынын негизинде). [Текст] / Абыкулова Р. А. // Курманжан Датка-выдающийся общественный и политический деятель кыргызского народа, Материалы международной конференции, 25-октябрь 2011, Бишкек /Кыргызстан. 271-277с.

14. Абыкулова Р. А. Rus Kaynaklarına Göre Türkiye Cumhuriyeti. [Текст] / Абыкулова Р. А. // VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, 23-25 Ekim 2011, s.47-53, Üsküp/Makedonya.

15. Абыкулова Р. А. 1916-жылдагы Жети-Суу көтөрүлүшү тууралуу". Кыргызстан тарыхынын маселелери [Текст] / Абыкулова Р. А. // № 2-3, 2012, 133-139 бб., Бишкек /Кыргызстан.

16. Абыкулова Р. А. Хижаз темир жолунун қурулушу жана ага орто азиялыктардын кошкон салымы. [Текст] / Абыкулова Р. А. // (Архив материалдары боюнча)", Известия ВУЗов, 2007. №11, 54-57бб., Бишкек/Кыргызстан.

17. Абыкулова Р. А. Осмон мамлекетинин архивиндеги Орто Азиядагы хандыктарга тиешелүү документтер (XIX к. аяғы XX к. башы). [Текст] / Абыкулова Р. А. // Кыргызстан тарыхынын маселелери, №3, 2007, 45-48 бб., Бишкек / Кыргызстан.

18. Абыкулова Р. А. Кокон хандыгы менен Осмон мамлекетинин ортосундагы байланыш. (Архивдик документтер боюнча). [Текст] / Абыкулова Р. А. // Кыргызстан тарыхынын маселелери, №2, 2007, 5-15 бб., Бишкек/Кыргызстан.
19. Абыкулова Р. А. XIX к. Осмон мамлекети менен Кокон хандыгынын ортосундагы дипломатиялык байланыштар тууралуу архивдик материалдар. [Текст] / Абыкулова Р. А. // Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, №15, 2006, s. 1-21. Bişkek/Kırgızistan.
20. Абыкулова Р. А. Осмон мамлекетинин саясий абалы. [Текст] / Абыкулова Р. А. // Известя ВУЗов, 2006. №5-6, 193-196 бб., Бишкек/Кыргызстан.
21. Абыкулова Р. А. 1898-ж. Анжиян көтөрүлүшү тууралуу жаңы маалымат. [Текст] / Абыкулова Р. А. // Известия ВУЗов, №6, 2005, 71-75 бб. Бишкек/Кыргызстан.
22. Абыкулова Р. А. XIX к. экинчи жарымында Чыгыш Түркстандагы саясий абал жана кыргыздардын ага катышы (Архив материалдары боюнча). [Текст] / Абыкулова Р. А. // Социальные и гуманитарные науки, №3, 2005, 76-80 бб., Бишкек/Кыргызстан.
23. Абыкулова Р. А. Беш түрк тууралуу эмгектен улам. [Текст] / Абыкулова Р. А. // Yrkyn-100: Кылымдар унуткус кыргын. Макалалар, блогдор, маектер, эскерүүлөр. Бишкек, 2017. 312-330-бб.
24. Абыкулова Р. А. XIX кылымдын аягында Кыргызстанда билим берүүчү мекемелер: мектеп-медресе, жадид жана орус-тузем мектептери. [Текст] / Абыкулова Р. А. // «Исхак Разаков жана азыркы Кыргызстан», Кыргызстандын көрүнүктүү ишмери Исхак Раззаковдун 100 жылдык юбилейине арналган республикалык илимий-практикалык конференция, 2011, 208-212бб. Бишкек/Кыргызстан.
25. Абыкулова Р. А. 1916 Yılı: Asya'da Beş Türk. [Текст] / Абыкулова Р. А. // Kardeş Kalemler Dergisi, Avrasya Edebiyat Dergisi, Cengiz Aytmatov özel sayısı, 2009, s. 85-87. Ankara/Türkiye.
26. Абыкулова Р. А. Түркстан хандыктыры менен Осмон мамлекетинин байланыштары султандык архив документтеринде. (XIX к. экинчи жарымы-XX к. башы). [Текст] / Абыкулова Р. А. // Кыргыз-түрк Манас университетинин басылмалары:182. Илимий изилдөөлөр тизмеси: 16. Бишкек, 2015. (монография)
27. Абыкулова Р. А. Религиозные отношения Османской империи с Кокандским ханством по архивным материалам. [Текст] / Абыкулова Р. А. // Наука. Образование. Техника. 2023. №3. с. 114-118.<http://not.kg/index.php/files/article/view/77>.DOI: 10.54834/16945220
28. Абыкулова Р. А. XIX кылымда Осмон мамлекетинин Түркстан хандыктырына жасаган дипломатиялык саясаты [Текст] / Абыкулова Р. А. // IV. Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi .Bildiriler Kitabı 2023 . 309-314-6.
29. Абыкулова Р. А. Seyahatnamelerde Kırgız Kültürünin Yansımı (XIX-XX уу.). (китетте бөлүм) [Текст] / Абыкулова Р. А. // Türk Dünyası Çalışmaları. Paradigma Akademi Yayınları. 2023. S. 227-241.

30. Абыкулова Р. А. Кыргызстандагы мектеп-мадреселер (XIX кылым - XX кылымдын башы). [Текст] / Абыкулова Р. А. // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. 192.pdf.

31. Абыкулова Р. А. Осмон мамлекетинин архиви жана андагы Орто Азия хандыктарына байланышкан эристолярдык жанр. [Текст] / Абыкулова Р. А. //Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. 123-127-б.

32. Абыкулова Р. А. Tarihi İnsan Olarak Kurmancan Datka. [Текст] / Абыкулова Р. А. // Uluslararası Kurmancan Datka ve Kadın Kahraman Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 2021. s.101-109.

33. Абыкулова Р. А. Хандыктар мезгилиnde кыргыз үй-бүлөсү. [Текст] / Абыкулова Р. А. // Uluslararası Aile ve Değerler Bildiri Kitabı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi. 2021. s. 351-356.

34. Абыкулова Р. А. Rusya Dış Siyasetinde Balkanlar. [Текст] / Абыкулова Р. А. // XII. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi Bildirileri. Samsun.Türkiye. s. 35-43. 2021.

**Абыкулова Роза Аманбаевнанын “Осмон мамлекети менен Орто Азиянын дипломатиялык байланыштары (XIX кылымдын экинчи жарымы-XX кылымдын башы)” деген темадагы 07.00.02-Ата мекен тарыхы, 07.00.03-жалпы тарых адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишинин**

## РЕЗЮМЕСИ

**Негизги сөздөр:** Осмон мамлекети, архив документтери, Орто Азия хандыктары, дипломатия, кыргыздар, Андижан, султан.

**Изилдөөнүн объектиси.** Осмон мамлекети менен Орто Азия ортосундагы саясий, экономикалык жана маданий байланыштар изилдөөнүн объектиси саналат.

**Изилдөөнүн предмети.** Изилдөөнүн предмети катары – Осмон мамлекети менен Орто Азия аймагы жана алардын байланыштары архив документтеринде орун альш маселеси; Осмон мамлекетинин архив документтериндеги байланыштардын түрлөрү жана мунөзүнүн чагылдырылышы; эки тараптуу мамилелердин көздөгөн максат, милдеттери; экономикалык жана саясий байланыштардын жүзөгө ашырылышы; Орто Азиянын Россия империясына каратылган убагындагы Осмон саясаты жана анын ар кандай түрлөрү эсептелинет.

**Изилдөөнүн максаты.** Осмон мамлекети менен Орто Азиянын ортосундагы байланыштарды изилдөө, алакаларды талдоого алуу жана тарыхый баа берүү.

**Изилдөө ишинин методологиялык негизи.**

Изилдөөнүн методологиялык негиздерин тарыхыйлуулук (историзм) принциби, салыштырма-тарыхый, тарыхый-хронологиялык, тарыхый-генетикалык жана башка ыкмалар түздү. Изилдөөнүн историзм, илимий объективдүүлүк, салыштырма-тарыхый, тарыхый-хронологиялык ыкмалар колдонулду.

### **Алынган натыйжалар жана алардын илимий жаңылышы.**

1. Постсоветтик доордун тарыхнаамасында Осмон империясы менен Орто Азия хандыктарынын ортосундагы дипломатиялык байланыштардын үзгүлтүккө учуроо менен жүргүзүлүп келгени такталды;

2. Алгачкы ирет Кыргызстандын тарыхында Осмон империясына байланышкан архивдик булактар илимий айлампага киргизилип, тарыхый байланыштардын тамыры тереңде экендиги далилденди;

3. Кыргыз тилинде Орто Азия менен Осмон мамлекетинин саясий-дипломатиялык мамилелери комплекстүү изилдөөгө алынды;

4. Осмон мамлекетинин Орто Азия менен дипломатиялык байланыштарын ачуу үчүн Осмон өлкөсүнүн өкмөттүк архив материалдары илим айлампасына алынды;

5. Орто Азиядагы Англия, Россия жана Кытай мамлекеттеринин саясаты эске алынып, Осмон мамлекетинин мындалыгы саясатынын мүнөзү, көздөгөн максаты анализденди;

6. Архивдик булактарды талдоонун негизинде Осмон мамлекети менен Орто Азиянын байланыштарынын ар кырдуулугунун жыйынтыктарына тарыхый баа берилди.

**Колдонуу боюнча сунуштар.** Илимий иштин негизги жыйынтыктарын илимий изилдөөлөрдө, илимий долбоорлорду даярдоодо, Борбордук Азия жана Кыргызстанда XIX-XX кылымдын башындагы саясий, экономикалык жана маданий аспекттен изилдөө иштерин аткарууда колдонууга сунуш кылышат.

**Колдонуу жааты.** Изилдөөнүн жыйынтыктары Борбордук Азиянын жана Кыргызстандын тарыхы боюнча илимий эмгектерди жазууда, жогорку окуу жайларда атайын курстарды уюштурууда колдонулушу мүмкүн.

### **РЕЗЮМЕ**

диссертации Абыкуловой Розы Аманбаевны на тему  
“Дипломатические отношения Османской империи и Средней Азии во второй половине XIX-начале XX века” на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная история и 07.00.03-всеобщая история

**Ключевые слова:** Османское государство, архивные документы, ханства Центральной Азии, дипломатия, кыргызы, Андижан, султан.

**Объект исследования:** Политические, экономические и культурные связи между Османским государством и Центральной Азией.

**Предмет исследования:** Вопросы связей между Османским государством и Центральной Азией в архивных документах; виды и характеристики связей, отраженные в архивных материалах Османского государства; цели и задачи двусторонних отношений; осуществление экономических и политических связей; политика Османского государства в отношении Центральной Азии в период подчинения России.

**Цель исследования:** Изучение связей между Османским государством и Центральной Азией, анализ отношений и историческая оценка.

**Методологическая основа исследования:** Методологическая основа исследования включает принципы историзма, сравнительно-исторического, хронологического, историко-генетического методов и других подходов. В исследовании использованы методы историзма, научной объективности, сравнительно-исторического и хронологического анализа.

**Полученные результаты и их научная новизна:**

1. В постсоветской историографии установлено, что дипломатические связи между Османской империей и ханствами Центральной Азии осуществлялись с перерывами.
2. Впервые в истории Кыргызстана архивные источники, связанные с Османской империей, были введены в научный оборот, что подтверждает глубокие исторические связи.
3. Политико-дипломатические отношения между Центральной Азией и Османским государством были комплексно изучены на кыргызском языке.
4. Для раскрытия дипломатических связей Османского государства с Центральной Азией были включены правительственные архивные материалы Османской империи в научный оборот.
5. Учитывая политику Англии, России и Китая в Центральной Азии, проанализированы особенности и цели политики Османского государства в данном регионе.
6. На основе анализа архивных источников дана историческая оценка многообразия связей между Османским государством и Центральной Азией.

**Рекомендации по использованию:**

Основные результаты научной работы рекомендуется использовать в научных исследованиях, при подготовке научных проектов и при выполнении исследований политических, экономических и культурных аспектов Центральной Азии и Кыргызстана в XIX—XX веках.

**Область применения.** Результаты исследования могут быть использованы при написании научных работ по истории Центральной Азии и Кыргызстана, а также при организации специализированных курсов в высших учебных заведениях.

## RESUME

**of the dissertation by Abdykulova Roza Amanbaevna entitled "Diplomatic Relations Between the Ottoman Empire and Central Asia in the Second Half of the 19th-Early 20th Century" for fulfillment of the requirements for the degree of Candidate of Historical Sciences on the specialty 07.00.02-National history and 07.00.03-World history**

**Keywords:** Ottoman state, archival documents, Central Asian khanates, diplomacy, Kyrgyz, Andijan, sultan.

**Object of the research:** Political, economic, and cultural connections between the Ottoman state and Central Asia.

**Subject of the research:** Issues of the connections between the Ottoman state and Central Asia as reflected in archival documents; types and characteristics of the connections documented in Ottoman archival materials; goals and objectives of bilateral relations; implementation of economic and political ties; the policy of the Ottoman state towards Central Asia during the period of Russian subjugation.

**The purpose of the research:** To study the connections between the Ottoman state and Central Asia, analyze relations, and provide a historical assessment.

**Methodological basis of the dissertation:** The methodological framework includes principles of historicism, comparative-historical, chronological, historical-genetic methods, and other approaches. The study employs methods of historicism, scientific objectivity, comparative-historical, and chronological analysis.

### **Scientific novelty of the dissertation.**

1. In post-Soviet historiography, it has been established that diplomatic relations between the Ottoman Empire and the khanates of Central Asia were conducted intermittently.
2. For the first time in the history of Kyrgyzstan, archival sources related to the Ottoman Empire have been introduced into scientific circulation, confirming deep historical ties.
3. Political-diplomatic relations between Central Asia and the Ottoman state have been comprehensively studied in the Kyrgyz language.
4. Government archival materials of the Ottoman Empire have been included in scientific circulation to reveal the diplomatic connections between the Ottoman state and Central Asia.
5. Considering the policies of England, Russia, and China in Central Asia, the features and goals of the Ottoman state's policy in this region have been analyzed.
6. Based on the analysis of archival sources, a historical assessment of the diversity of connections between the Ottoman state and Central Asia has been provided.

**Recommendations for use:** The main results of the scientific work are recommended for use in scientific research, the preparation of scientific projects, and the study of political, economic, and cultural aspects of Central Asia and Kyrgyzstan in the 19th-20th centuries.

**Areas of application.** The results can also be utilized in writing academic works on the history of Central Asia and Kyrgyzstan, as well as in organizing specialized courses at higher educational institutions.